



Каркыра айылдык Кенешинин ХХІХ чакырылышынын 12 сессиясы

26-январь 2026-жыл

Талды-Суу айылы

ТОКТОМ № 86

2026-жылга Каркыра айыл аймагынын жергиликтүү бюджетти жана
2027-2028-жылдарга болжолу жөнүндө

Каркыра айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча долбоору жөнүндө Каркыра айыл өкмөтүнүн башчысынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап Каркыра айылдык Кенешинин 29 – чакырылышынын 12 сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2026-жылга Каркыра айыл аймагынын жергиликтүү бюджетти кирешелер жана чыгашалар боюнча 46047,1 миң сом, атайын каражаттар эсебинен 5428,8 миң сом, баардыгы 51475.9 миң сом көлөмүндө №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Жергиликтүү бюджеттен 2026-жылы каржылануучу чыгашалардын көлөмү мекемелер жана чыгашалардын экономикалык беренелери боюнча №№ 2, 2-1 тиркемелерге ылайык бекитилсин.
3. 2027-жылга киреше жана чыгашалардын долбоору 56190,8 миң сом көлөмүндө, 2028-жылга киреше жана чыгашалардын долбоору 61345,8 миң сом көлөмүндө № 4 тиркемеге ылайык жактырылсын.
4. Чыгашаларды каржылоо биринчи кезектеги тартипте коргологон беренелер, коммуналдык кызматтар жана көмүр алуу боюнча жүргүзүлсүн.
5. Айыл аймагынын башчысынын резервдик фондусу 881,7 миң сом өлчөмүндө каралсын.
6. Бюджеттик мекемелерге казына системасын четтеп өтүү менен атайын каражаттарды пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулганда атайын каражаттын 100 пайызы жергиликтүү бюджеттин кирешесине алынат.
7. 2026-жылдын 1-январына карата айыл аймактын жергиликтүү бюджетти боюнча жүгүртүлүүчү кассалык накталай акча 10,0 миң сом суммасында белгиленсин.
8. Айыл аймактын бюджетти айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмү тарабынан түзүлгөн кирешелердин жана чыгашалардын жазылышы боюнча бекитилген мекемелердин чыгашалар сметасына ылайык аткарылат.
9. Ушул токтом 2026-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
10. Бул токтомду ишке ашыруу жагы айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

Каркыра айылдык Кенешинин төрагасы



А. уулу Таалайбек